


Кабыл алуу конкурсу бардык окуу жайларда бирдей болот. 1-тур 10-июлда саат 9.00до башталат. Анда талондор салынуучу кутучалар абитуриенттердин, ата-эне-лердин жана көз карандысыз эксперттердин катышуусунда бекитилип, абитуриенттер тандап алган адистиктери боюнча талондорун сала башташат. Талон кыркуу 12-июлда саат 14.00до токтотулуп, окууга өткөн абитуриенттердин тизмеси 13-июлда саат 10.00до илинет. Талапка ылайык, талапкерлер эки күндүн ичинде, тактап айтканда, 13-15-июлга чейин окуу жайга келип, окуй тургандыгын тастыктап, документтерин тапшырып кетүүсү зарыл. Бул турда абитуриенттер сертификаттагы эки талонду пайдаланууга укуктуу.

Кабыл алууну ачык-айкын өткөрүү үчүн ар бир окуу жайда бир эле учурда ЖРТнын талондорунун штрих-коддорун окуй турган электрондук жабдуулар иштеп, ар бир адистик боюнча маалыматтар экрандан чыгарылып турат. Андан абитуриент өзүнүн канчанчы орунда экендигин жана окууга өтүү үчүн канчалык мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрүп, анализдей алат.

Экинчи тур 17-22-июлда өтөт. Бул турдун тартиби биринчи турдагыдай эле болот. Абитуриент сертификаттагы бир талонду пайдалана алат. Үчүнчү тур болсо Билим берүү жана илим министрлигинин уруксаты менен гранттык орундар калып калган окуу жайларда гана 24-июлдан 28-июлга чейин өткөрүлөт. Бул турда абитуриент сертификаттын түп нускасын тапшырат. Окутуунун дистанттык жана кечки формалары боюнча кабыл алуунун мөөнөтүн ар бир окуу жай өзү белгилейт. Кабыл алуу аяктаган соң окууга кабыл алынган бардык абитуриенттердин сертификаттарын тастыктоо үчүн тизмеси Билимди балоо жана окутуу усулдары борборуна жөнөтүлөт.

Республикада жогорку окуу жайларга кабыл алуу өнөктүгү 10-июлда башталып, эки тур менен өтөт. Быйыл жогорку кабыл алуунун босого баллы өзгөртүлгөн жок. Жылдагыдай эле жалпы республикалык тесттен 110 баллдан жогору алган абитуриенттер гана жогорку окуу жайына тапшыра алышат. Белгилүү болгондой, абитуриенттер предметтик тесттерден дагы 60 баллдан жогору топтоого тийиш. Учурда республиканын бардык бütүрүүчүлөрү Жалпы республикалык тесттен өтүүдө.



Маданият, искусство, дене тарбия багытындагы окуу жайларга жана адистиктерге тапшырууда ЖРТнын жыйынтыгы каралбайт.

АБИТУРИЕНТ: Жогорку балл топтоп, каалаган окуу жайыңды танда

Гранттык орундар тууралуу

Жылдагыдай эле Жалпы республикалык тесттен эң жогорку балл топтоп алтын сертификатка ээ болгон 50 абитуриент, ушул жылы республикалык олимпиададан 1-2-орунду алган, же эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү олимпиаданын предмети төп келген адистиктерге жана багыттарга жалпы республикалык тестирилөөгө катышкан болсо, ушул жылы олимпиададан 3-орунду алган, олимпиаданын предмети төп келген педагогикалык адистиктерге жалпы республикалык тестирилөөгө катышкан болсо сынаксыз кабыл алынат.

Гранттык орундарга кабыл алууда абитуриенттердин социалдык категориясы эске алынат:

- Бишкек шаарынын мектептеринин бүтүрүүчүлөрү;
- облус борборлорунун жана кичи шаарлардын мектептеринин бүтүрүүчүлөрү;
- айылдык мектептердин бүтүрүүчүлөрү;
- тоолуу аймакта жайгашкан мектептердин бүтүрүүчүлөрү;
- жеңилдиги бар абитуриенттер (1-2-топтогу майыптар, согуштун катышуучусу жана согуштун майыбы жеңилдигине жана кепилдигине төнөштирилгендер, бапа кезинен майыптар, майып балдар, жетим балдар жана ата-энесинен кароосуз калган балдар, запастагы аскер кызматкерлери, 2002-жылдагы Аксы окуясынын, 2010-жылдагы окуяларда каза болгондордун балдары, кайрылман статусу барлар).

Конкурс ар бир категория боюнча ар башка жүргүзүлөт. Жеңилдиги

Быйыл мектепти болжолу менен 64 миңге жакын окуучу, орто кесиптик окуу жайын 25 миң бütүрүүчү аяктоодо. Жыл сайын Жалпы республикалык тесттен 50 миңден ашык абитуриент өтөт. ЖРТ киргизилгенден бери жалпы 592,7 миң абитуриент тесттен өтсө, анын 71 миңи гранттык орундарга тапшырган. Быйыл дагы элүү миңге жакын абитуриент тест тапшырууда. Бытыр тестке 52039 бütүрүүчү катышып, анын 25351 босого баллдан жогору балл алган.

бар абитуриенттер гранттык орундарга өзүнчө квота менен кабыл алынат. Контракттык бөлүмгө болсо конкурс абитуриенттердин категориясына карабай жүргүзүлөт.

Педагогикалык жана медициналык адистиктердин гранттык орундарына тапшырган студенттер менен окууну бүткөндөн кийин бөлүштүргөн жакта иштеп берүү боюнча үч тараптуу келишим түзүлөт. Келишимдин негизинде жогорку окуу жайы тийиштүү адистик жана багыт боюнча мамлекеттин эсебинен студентти окуп берет, жумуш берүүчү тарап окуу жайын бүткөндөн кийин студентти жумуш менен камсыз кылат.

Бюджеттик орундарга кабыл алууда негизги тесттен сырткары тандаган адистигине жараша предметтик тесттердин жыйынтыгы милдеттүү түрдө каралат. Медициналык адистиктер үчүн – химия, биология, гуманитардык адистиктер үчүн – тарых же англис тили, техникалык адистиктерге – математика же физика.

Окутуунун башка формалары боюнча (күндүзгү, сырттан, кечки) контракттык бөлүмгө тапшырууну каалаган абитуриенттерден негизги тест талап кылынат. Предметтик тесттер тийиштүү багыт боюнча тапшырууда абитуриентке кошумча укук берет. Контракттык бөлүмгө кошумча предметтик тесттерди талап кылган адистиктер жана багыттар (медициналык адистиктерден сырткары) боюнча предметтик тесттерди тапшырбай калган, бирок негизги тесттен босого баллдан жогору топтогон абитуриенттер кабыл алынышы мүмкүн. Бул адистиктерге тапшырууда предметтик тести бар абитуриенттер кошумча укукту пайдалана алышат.

Чолпон КИЙИЗБАЕВА, “Кутбилим”

Окуялар, фактылар

Кайрымдуулукка кол сунушту

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин эмгек жамааты рак оорулуу балдарга жардам катары бир күндүк эмгек маянасын которуп беришти.

Окуу жайдан кабарлашкандай, бул каражатты балдардын онкологиялык оорусун дарылоо үчүн керектелүүчү баалуу медициналык жабдыктарды сатып алууга жардам иретинде “Помогать легко” фондусуна которушту. Жалпы эмгек жамааттын бир күндүк эмгек акысы үч жүз миң сомдон ашуун каражаты түзөт.

В рамках года нравственности, воспитания и культуры в средней школе-гимназии № 6 г. Кара-Балта прошло мероприятие, посвященное 180-летию со дня смерти великого поэта, прозаика, драматурга А.С. Пушкина.

«Как из миллиардов преломленных каплями солнечных лучей на небе рождается радуга, так в сознании каждого рождается многоцветный образ великого гения» - эти слова Успенского стали эпиграфом литературно-музыкальной гостиной, проведенной учениками 8-10

Великий Пушкин с нами

классов. На сцене школьники воссоздали атмосферу светского салона 19 века. Звучали стихотворения, фрагменты из произведений Пушкина в сопровождении музыки Г. Свиридова, романсы на слова А.С. Пушкина. Танец девушек из оперы «Е. Онегин» изящно был исполнен хореографической группой, что помогло зрителям перенестись в далекое прошлое и насладиться красотой и мастерством исполнения.

Как отметила Ирина Аферёнок, учитель русского языка и литературы, режиссер литературно-музыкальной гостиной: «Стро-

гие костюмы юношей, изысканные наряды девушек, декорации гостиной сократили временное расстояние и приблизили к нам Пушкина, сделали его не литературным наследием прошлого, а нашим настоящим. Один из учеников прочитал выразительно стихотворение А. Демьянова о бессмертии Поэта «А мне приснился сон, что Пушкин был спасен». Коллективный мановый звон вселили в нас веру, что Пушкин останется в наших сердцах и будет сопровождать всю жизнь».

Прививая любовь к литературе, мы воспитываем в детях гражданскую позицию, любовь к Родине, чувство ответственности. Читая классические произведения, учащиеся развивают эстетический вкус к художественной литературе.

БГУ кесип тандоого жол ачты

Бишкек гуманитардык университетинде республикалык деңгээлде кесип жана иш орундары жарманакеси болуп, ага Бишкек шаарындагы бардык жогорку окуу жайлардын жана мектептердин бүтүрүүчүлөрү катышты.

Иш-чара Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы менен биргеликте өтүп, ага 60 ашык жумуш менен камсыз кылуучу мекемелер жана чет өлкөгө кетүүгө лицензия бермачи агенттиктери катышты.

Иш-чаранын максаты студенттерге жана мектеп бүтүрүүчүлөрүнө ишке орношулунун эффективдүү жолдорун үйрөтүү болуп саналгандыктан, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кайсы кесипке жөнөмдүү экендигин аныктоо максатында атайын тестирилөө жүргүзүлдү. Ага Бишкек шаарындагы ондон ашуун мектептин 250 ашуун окуучусу катышты.

ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН УНИВЕРСИТЕТТЕРИНИН СТУДЕНТТЕРИ МЕЛДЕШҮҮДӨ

15-майдан бери Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде Түрк дүйнөсү университеттеринин биримдигинин 1-спорт оюндары өтүүдө.

Спорт оюндары Түрк кеңешине мүчө болгон өлкөлөрдөгү университеттердин биргелишип иш алып баруусун жана достук мамилелерин чыңдоо максатында Түрк Кеңешинин жана Түрк Кеңешине кирген өлкөлөрдүн университеттеринин ассоциациясынын чечими менен уюштурулуп, студенттердин арасында дене тарбия, спортту өнүктүрүү, жайылтуу жана

даңазалоо, студенттердин күнүмдүк жашоосунда дене тарбияны, улуттук жана олимпиадалык спорт түрлөрүн киргизүү, алардын сергек жашоого кызыгуусун арттыруу, достук жана биримдик мамилелерин тереңдетүү, эң мыкты спортчуларды аныктоо максатын көздөйт.

Мелдешке төрт мамлекеттин 11 университетинен эки жүз элүүдөн ашуун спортчулары жана машыктыруучулары катышып, спорттун алты түрү: волейбол, стритбол, грек рим күрөшү, эркин күрөш, таяк тартыш, кичи футбол боюнча ат салышууда.

КЭУнун студенти Кыргызстандын желегин дүйнөдө желбиретти

Кыргыз экономикалык университетинин студенти Шамбетова Самара Москва шаарында өткөн дүйнөлүк чемпионатта кол күрөш боюнча 3-орунду ээлеп, элине жеңиш менен кайтып келди.

Бул жылы окуу жайдын студенттери спорт жаатында алгылыктуу ийгиликтерди жаратышты. Республикалык университеттер дзюдо боюнча окуу жайдын командасы 1-орунду ээлеп, футбол боюнча командасы дагы 1-орунду камсыздады. Бокс боюнча командасы 2-орунду ээлеп, окуу жайдын намысын татыктуу коргошту.

Ч.КУДАЙБЕРГЕНОВА, “Кутбилим”

«Киргизүү салымы» тыйылат

Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева жана Бишкек шаарынын вице-мэри А.Рыскулова мектеп деректирлерин менен жолугушуп, балдарды 1-класска кабыл алуудагы «киргизүү салымына» тыюу салынгандыгы боюнча аңгемелешти.

Ушундай маамундагы буйрукка министр жана борбор шаардын мэри кол коюшкан. Ага ылайык, Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын башчысына жана шаардагы билим берүү мекемелеринин жетекчилерине балдарды 1-класска кабыл алуудагы ар кандай кирүү сыяктарын өткөрүү жана «кирүү салымын» чогултуу жагынан тыюу салынган. Бул буйрукту аткарбаган жетекчилер жоопкерчиликке тартылып, кызматтан да кетирилиши мүмкүн.

Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын башчысына бул буйрукта бардык билим берүү мекемелеринин кызматкерлерине жана окуучулардын ата-энелерине жеткирүү милдети жүктөлдү.

Өз кабарчы.

Көп тилдүү билим берүү чөйрөсү түзүлөт

Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева ЕККУнун Бишкектеги борборунун өкүлдөрү менен жолугушуп, Кыргызстанда көп тилдүү билим берүү чөйрөсүн түзүү маселелерин талкуулашты.



Борбордук Азия жана Кавказ өлкөлөрү департаментинин башчысы, Жогорку комиссар Боб Дин Кыргызстанга ЕККУ бул жагынан көмөктөшүүгө даяр деп билдирди.

«ЕККУ Кыргыз Республикасында Эл биримдиги жана этнос аралык ынтымак концепциясын иштеп чыгууга колдоо көрсөткөн. Концепциянын алкагында билим берүү боюнча чоң компонент бар, бул багыттагы иштердин баштапкы жыйынтыктарына жакшы баа бере алабыз», - деди Боб Дин.

ЕККУ өкүлдөрү Кыргызстанда көп тилдүү билим берүү чөйрөсүн өнүктүрүү, мунун ичинен кадрларды кайра даярдоо, жаңы окуу китептерди иштеп чыгуу боюнча кызматташуунун мындан аркы нугун эксперттер деңгээлинде талкуулайлы деп сунуш кылды.

Ж. ТУРДУБАЕВ

Мектепте коопсуздукту камсыздайлы

Билим берүү жана илим министрлигинде «КРда мектептеги коопсуз билим берүү чөйрөсү: методологиялык мамилелер» аттуу төгөрөк үстөл болуп өттү.

Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева мамлекет менен коом балдардын коопсуз шартта сапаттуу билим алышына кам көрүшү керек деди.

«Бул үчүн билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде коопсуз билим алуу чөйрөсүн уюштуруунун стандарттары болууга тийиш. Ошондуктан биздин министрлик Ведомство аралык жумушчу топ түздү, анын курамына бардык кызыкдар министрликтер менен ведомстволордун өкүлдөрү кирет. Бул топ республикадагы мектептерде коопсуз билим берүү чөйрөсүн камсыздоонун комплекстүү таянычын иштеп чыгып, жайылтышы керек», - деди ал.

Төгөрөк үстөлгө катышкандар — мамлекеттик органдардын, коомдук кеңештердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү маселенин методологиялык жана практикалык өңүттөрүн талкуулашты.

Бул иш-чара Европа Бирлиги колдогон К. Аденаур атындагы



фонд жана «БИОМ» экологиялык бийлик жүзөгө ашырып жаткан «Кыргыз Республикасындагы мектептерде коопсуз билим берүү чөйрөсүн каржылоо жолдорун өнүктүрүү» долбоорунун алкагында уюштурулду. Долбоор

жаатта БИМ менен жергиликтүү бийлик органдарынын, жарандык коом уюмдарынын жана мектептердин кызматташуусун чыңдоого багытталган.

Өз кабарчы

Өзбекстан Оштогу мектептин курулушун каржылайт

Жогорку Кеңештин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 19-июндагы жыйынында Ош шаарында мектеп куруу тууралуу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы түзүлгөн келишимди жактырды.

Талкууда депутат Жанар Акаев: «Бул мектеп Казакстандын колдоосу менен курулган «Жетиген» мектебинин абалын кайталап калбаса экен. Себеби, ал жакты барып көрдүк. Сапатын жакшы деп айта албайбыз. Ошондуктан төндөр маселесинде так талпатар сакталса», - деген оюн ортого салды.

Баяндама жасаган Билим берүү жана илим министрлигинин статс-катчысы Капысбек Шаджидановдун айтымында, Өзбекстан жаңы салынат деп жаткан мектепке каражат гана бөлүп тпн болбостон, анын курулуш иштерин дагы өз моюнуна алат. Андыктан алар курулуш материалдарынан тартып курулуш техникаларына чейин эздөрүнүкүн колдонушат. Жаңы мектептин имараты кыйроо абалында турган Навои атындагы мектептин ордуна салынат.

- Мектеп 630 орунга эсептелип, кыргыз тилинде билим берет. Анын курулушун ушул быйылкы жыл ичинде толугу менен аяктап калат, - дейт К.Шаджиданов.

Өз кабарчы

Академик А.Акматалиев «Манас»

университетинин ардактуу доктору болду

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин окумуштуулар кеңешинин чечими менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун директору, академик А.Акматалиевге кыргыз тили жана кыргыз адабиятынын өнүгүүсү, Кыргызстан, Түркия жана түрк элдеринин илимий жана билим берүү жаатында кызматташтыгына кошкон өз салымы үчүн «Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин ардактуу доктору» наамы ыйгарылды.



Академик А.Акматалиев окуу жайдын жетекчилигине терең ыраазычылык билдирип: «Жыйырма беш жыл бою түрк жана кыргыз элинин адабий, маданий байланышына салым кошуп келебиз. Анын ичинде 20 жыл Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин тарбиялаган студенттерди академияга чакырып, тыгыз иштетип жатабыз. Орток темалар боюнча кандидаттык иштер жакталды. Бул аралыкта «Манас» эпосу, фольклордук чыгармалар түрк тилине которулду. «Түрк адабияты» деген 33 томдукка координатор болдум. Түрк окумуштуулар менен отуздан ашуун конференцияларды чогуу өткөрдүк. Түрк тилинде үч китебим, жыйырмадан ашуун макалаларым чыкты. «Билги», «Билим» журналдарынын редколлегия мүчөсүмүн. Дагы да түрк тилиндеги чыгармалар, илимий иштер кыргыз тилине которулганы, жайылтылганы турат, - деген оюн айтып, окуу жайдын жетекчилигине «Манас» эпосу менен «Айтматов энциклопедиясын» тапшырды.

Ч.КИЙИЗБАЕВА, «Кутбилим»

Кыргызстанец завоевал золотую медаль на Олимпиаде гениев

Школьник из Лейкеского района завоевал золотую медаль на Олимпиаде гениев в округе Освего штата Нью-Йорк.

12-летний Талант уулу Ильяз стал обладателем золотой медали олимпиады, в которой приняло участие представители 73 стран мира.

По словам матери мальчика Инаят Жээналиевой, Ильяз средний ребенок из трех.

В этом году мой сын окончил 6-й класс. Он должен был изложить свой ответ на поставленную задачу в виде рисунка.

Так как он представлял Кыргызстан, я очень сильно переживала. В голове была мысль — если мы проиграем, то опозорим всю страну. В итоге он выиграл в рамках проекта по защите экологии. Успехи моего сына во многом зависели от знания языка. Сейчас он разговаривает на 4 языках — турецком, английском, русском и кыргызском. На олимпиаде он смог изложить свою мысль на английском языке, - говорит мама.

Ильяз лучше всего показывает успехи в английском языке и математике. Сейчас он начал интересоваться японским языком.

Гулнара АЛЫБАЕВА, «Кутбилим»



БАЛДАРДЫ ИШТЕТҮҮГӨ КАРШЫБЫЗ!

Кант шаарындагы төрт мектеп-гимназияда балдардын жайкы эс алуу лагери ачылып, анда аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары эс алышууда.

Мында балдар эс алуудан тышкары, бойго жете элек балдардын окубай иштегенге аргасыз болуп жатканы, бул көрүнүштүн зыяны жана ошого байланыштуу балдар кабылып жаткан кооптуу кырдаалдар ж.б. жөнүндө маалымдаган ар түрдүү акцияларга күбө болушууда. Алардын бири жакында эле дүйнө жүзү боюнча белгиленген Эл аралык балдарды иштетүүгө каршы күрөшүү күнүнө арналды. Анда күч-кубатка толо элек балдарды иштетүү деген эмне, анын түрлөрү жөнүндө кеңири маалыматтар

камтылган агитациялык-маалыматтык программа көрсөтүлдү. Агитациялык бригаданын курамындагылар турмуштук чындыкка жакын чагылдырылган окуяларды көрсөтүштү.

Андан тышкары, ушул темага байланышкан сүрөт көрсөтмө уюштурулуп, «Биз бактылуу балалык үчүн кубанычтабыз!» деген спорттук эстафета өткөрүлдү. Активдүү катышкан балдарды Ысык-Ата райондук билим берүү кызматкерлеринин профсоюздук комитетинин төрайымы Б.Тыныбекова кызыктуу сыйлыктар жана балмуздак менен сыйлады.

А.КАШЫБАЕВА, «Кутбилим»

